

Коммерциялык банктардын кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифтер

Банктык кызмат көрсөтүүлөргө тарифтер валюталардын түрлөрү боюнча (улуттук же чет өлкө валюталары) төмөнкүлөр үчүн белгиленген:

- жеке ишкерлердин корпоративдик кардарлары (юрдикалык жактар) үчүн;
- жеке кардарлар (жеке адамдар) үчүн.

2015-жылдын 1-апрелине карата абал боюнча маалымат 25 коммерциялык банк тарабынан сунушталган.

• Эсептешүү-кассалык тейлөө

Отчеттук мезгил ичинде жеке адамдар үчүн эсептешүү эсеби 5 банктан тышкары, көпчүлүк коммерциялык банктарда акысыз ачылган. «Кыргыз Инвестициялык Кредиттик Банк» ЖАК жана «Росинбанк» ААКсында аталган кызматтын наркы 100 сомду түзгөн. «Демир Кыргыз Интернэшнл банк» ЖАК жана «РСК Банк» ААКсында кызматтын наркы тиешелүүлүгүнө жараша 0ден 250 сомго чейин жана 0ден 300 сомго чейин өзгөрүлүп турган. «Оптим Банк» ААКсында тариф улуттук валютада 100-200 сомду, ал эми эл аралык валютада 100-200 АКШ долларын түзгөн.

Юридикалык жактар үчүн төмөнкү банктар белгилүү бир тарифтерди белгилеген:

- «Азия Банк» ЖАК – 0ден 1000 сомго чейин;
- «Демир Кыргыз Интернэшнл банк» ЖАК – 0ден 500 сомго чейин;
- «Кыргыз Инвестициялык Кредиттик Банк» ЖАК – 100 сом;
- «Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААКсы – 100 сомдон 200 сомго чейин;
- «Оптим Банк» ААКсы – 100 сомдон 100 АКШ долларына чейин (Бишкек шаары боюнча мультивалюттук эсепти ачуу, региондордо – акысыз);
- «РСК Банк» ААКсы – 0ден 200 сомго чейин;
- «Росинбанк» ААКсы – 100 сом;
- «Бай-Түшүм» Банкы ЖАК – 200 сом;
- «Манас Банк» ААКсы – чет өлкө валютасында 0ден – 100 еврого чейин.

Калган бардык банктар аталган кызматты акысыз негизде сунушташкан.

Отчеттук мезгил ичинде эсептешүү эсебинен улуттук жана чет өлкө валюталарында нак акча каражаттарын берүү боюнча тарифтер нак акчага айландыруу суммасына жараша 0ден 3 пайызга чейин өзгөрүлүп турган.

• Нак эмес акча которуулар

Банктар аралык төлөм системалары боюнча төлөмдөрдү жүргүзүү

2015-жылдын 1-апрелине карата абал боюнча эсептешүүлөрдүн гросстук системасында которууларга тарифтер бир төлөм үчүн 90 сомдон 200 сомго чейин өзгөрүлүп турган. Эгерде кардарга төлөмдү 16:30 кийин жөнөтүү зарыл болсо, анда мындай кызмат көрсөтүүнүн наркы «Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААКсында 1 100 сомду түзөт. Клиринг системасы боюнча төлөмдөрдү иргөө наркы жыл башынан бери өзгөргөн эмес жана отчеттук мезгил ичинде бир төлөм үчүн 2 сомдон 70 сомго чейинки диапазондо өзгөрүлүп турган. «Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААКсында кызматтын наркы бир төлөм үчүн 500 сомду түзгөн.

Отчеттук мезгил ичинде «Кыргыз Инвестициялык Кредиттик Банк» ЖАК Интернет-банкинг кызматы аркылуу клирингдик төлөмдөрдү жүргүзүү боюнча кызматтарды төмөнкү тарифтер боюнча сунуштаган:

- 20 000 сомго чейин сумма үчүн – 2 сом;
- 20 000,01ден 100 000 сомго чейинки суммалар үчүн – 15 сом;
- 100 000,01ден 500 000 сомго чейинки суммалар үчүн – 45 сом;
- 500 000,01ден 1 000 000 сомго чейинки суммалар үчүн – 60 сом.

Отчеттук мезгил ичинде тике дебеттөө боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү төмөнкү 15 коммерциялык банк сунуштаган, ал эми 2014-жылдын башында – 17 коммерциялык банк:

- 1) РК «Аманбанк» ААКсы;
- 2) «Толубай Банк» ЖАК;
- 3) «Кыргыз Инвестициялык Кредиттик Банк» ЖАК;
- 4) «КыргызКредитБанк» ААКсы;
- 5) «РСК Банк» ААКсы;
- 6) Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы;
- 7) «ЭкоИсламикБанк» ЖАК;
- 8) «Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААКсы;
- 9) «Халык Банк Кыргызстан» ААКсы;
- 10) «Дос-Кредобанк» ААКсы;

- 11) «Айыл банк» ААКсы;
- 12) «Бакай Банк» ААКсы;
- 13) «Капитал Банк» ААКсы;
- 14) «ДемирКыргызИнтернешнлБанк» ЖАК;
- 15) «Финанс Кредит Банк» ААКсы.

Жыл башынан тартып кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы өзгөрүүсүз калып, 3 сомдон 100 сомго чейинки түзгөн. Айрым банктар мындай кызматтарды акысыз сунушташкан.

Коммерциялык банктардын интернет банкинг жана мобилдик банкинг сыяктуу инструменттерди колдонуу менен кызмат көрсөтүүлөрү өнүгүү жолунда.

Мобилдик банкинг

2014-жылдын башында бул кызматты 6 коммерциялык банк сунуштап келген болсо, отчеттук чейректин ичинде төмөнкү 7 коммерциялык банк сунуштаган:

- «Кыргыз Инвестициялык Кредиттик Банк» ЖАК – кызматка туташуу акысыз, бир ай үчүн абоненттик төлөмдүн наркы улуттук валютада 60 сом, чет өлкө валютасында 1,5 АКШ доллары;
- «Халык Банк Кыргызстан» ААКсы – айына 0-150 сомго чейин;
- «ЭкоИсламикБанк» ЖАК – айына 0-750 сомго чейин;
- «Оптима Банк» ААКсы – кызматка туташуу наркы – акысыз, бир ай үчүн абоненттик төлөмдүн наркы– 60 сом.
- «Коммерциялык банк Кыргызстан» ААКсы – айына 1-50 сомго чейин;
- «БТА Банк» ЖАК – Элкарт ээлери үчүн СМС билдирүү сунушталат. Төлөм бир ай жана бир жыл үчүн абоненттик төлөм катары алынат:
 - коммерциялык уюмдар жана жеке аламдар үчүн айына – 50 сом, жылына – 500 сом;
 - бюджеттик уюмдар үчүн айына – 30 сом, жылына – 300 сом.
- «Бакай Банк» ААКсы – акысыз.

Интернет банкинг – интернет аркылуу банктык эсепке кирүү мүмкүнчүлүгүнүн ыңгайлуу жана заманбап ыкмасы. Отчеттук мезгил ичинде интернет банкинг кызматын 21 коммерциялык банк сунуштаган, ал эми 2014-жылдын биринчи чейрегинде – 11 коммерциялык банк. Отчеттук чейректе тарифтер 0ден 600 сомго чейин барган. «Росинбанк» ААКсында аталган кызмат көрсөтүүнүн наркы 300 сомдон 1 000 сомго чейин, «Демир Кыргыз Интернешнл банк» ЖАКда – 0 сомдон 2000 сомго чейин, ал эми «КыргызКредитБанк» ААКсында интернет банкинг кызматын каттоо 2000 сомду түзгөн.

Баика банктардын кардарларынын пайдасына улуттук сыяктуу эле, чет өлкө валютасындагы нак эмес акча которууларга тарифтер юридикалык жактар жана жеке адамдар үчүн суммасына жараша орточо алганда 0,1 пайыздан 0,3 пайызды түзүү менен мурдагы деңгээлде сакталып, 2014-жылдын биринчи чейрегине салыштырганда дээрлик өзгөргөн эмес.

Банктын ичинде акча каражаттарын которуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү көпчүлүк банктар акысыз түрдө сунушташкан. «ЭкоИсламикБанк» ЖАК, «Финанс Кредит Банк» ААКсы, «Росинбанк» ААКсы, «БТА Банк» ЖАК, «Азия Банкы» ЖАК, РК «Аманбанк» ААКсы «Халык Банк» ААКсы жана «Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААКсы сыяктуу банктарда банктын ичинде которууларга тарифтер 0,1-0,5 пайызга чейин өзгөрүлүп турган. «ДемирКыргызИнтернешнлБанк» ЖАКта улуттук валютада бир которуу үчүн белгиленген чен – 10 сомду, чет өлкө валютасында – 100 сомду, ал эми «РСК Банк» ААКсында 10 сомду түзгөн.

Эсеп ачуусуз акча которуулар

Кыргызстан калкында акча которуу системасы чоң суроо-талапка ээ. Бул системалардын негизги милдетинен болуп дүйнөнүн кайсы болбосун жерине акчаны тез алуу/жөнөтүү мүмкүнчүлүгү саналат.

Отчеттук мезгил ичинде банктар акча которуунун 12 локалдык системасын (2014-жылдын 1-чейреги ичинде – 14 локалдык системасын) колдонгон:

№	Коммерциялык банкын аталышы	Системанын аталышы
1	«Айылбанк» ААК	Береке
2	РК «Аманбанк» ААК	Беркут
3	"Капитал Банк ААК	CapitalTransfer
4	«Банк Азии» ЖАК	Азия Экспресс
5	«Банк – Бакай» ААК	Бакай - трансфер
6	«БТА Банк» ЖАК	БТА транзит
7	Инвестбанк «Иссык-Куль» ААК	Иссыкуль Трансфер
8	«Кыргыз Инвестициялык Кредиттик Банк» ЖАК	Money Stream
9	«Коммерциялык Банк Кыргызстан» ААК	Аргымак
10	«РСК-Банк» ААК	Кыргызтрансфер
11	Банк «Бай Түшүм» ЖАК	Ылдам
12	«Эко Исламик Банк» ЖАК	Экоперевод

Ошондой эле өлкөнүн коммерциялык банктары тарабынан акча которуулардын эл аралык системасынын 16 түрү боюнча кызматтар сунушталган, алардын тарифтери валютанын түрүнө жана алуучу-өлкөгө жөнөтүүгө жараша системанын тарифтик торчосу боюнча белгиленет. Тарифтер системанын түрүнө жана акчанын суммасына жараша 0,1 пайыздан 4,8 пайызга чейин (2014-жылдын 1-чейреги ичинде – 0,1ден 4,5 пайызга чейин) өзгөрүлүп турган. Мында 2 коммерциялык банктын тарифтери 10% чейин жетип турган.

1-таблица. Акча которуулар боюнча кызмат көрсөтүүлөр

№	Коммерциялык банктын аталышы	WESTERN UNION	MONEY GRAM	CONTACT	ЛИДЕР	XpressMoney	UNI STREAM	InterExpress	COINSTAR	BLIZKO	БЫСТРАЯ ПОЧТА	АНЕЛИК	CASPIAN	ЗОЛОТАЯ КОРОНА	FASTER	Салам	BEGOM
1	«РК Аманбанк» ААК	+	+	+	+	+	+			+		+		+			
2	«Азия Банкы» ЖАК	+	+	+	+		+			+		+	+	+	+		
3	«Банк Бакай» ААК	+	+		+		+				+			+			+
4	«ДКИБ» ЖАК	+	+				+							+			
5	«Дос-Кредобанк» ААК	+	+	+	+		+							+	+		
6	«Росинбанк» ААК	+	+	+	+		+			+				+			
7	ИБ «Ысык-Көл» ААК	+	+	+	+		+			+		+		+			
8	«БТА Банк» ЖАК	+	+	+	+		+	+		+		+	+	+	+		
9	«Халык Банк Кыргызстан» ААК	+	+	+	+		+							+			
10	«КИКБ» ЖАК	+		+	+		+							+			
11	«Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААК	+		+							+						
12	«Кыргызкредит Банк» ААК	+	+	+	+		+			+		+		+			
13	«КБ Кыргызстан» ААК	+	+	+	+		+			+				+	+		
14	«РСК Банк» ААК	+	+	+	+		+							+			
15	АКБ «Толубай» ЖАК	+	+	+	+		+							+			
16	«Экоисламбанк» ЖАК	+	+	+	+		+	+	+	+		+		+			
17	«Оптим Банк» ААК	+	+	+	+	+	+			+				+			
18	Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы	+		+													
19	«ФКБ КАБ» ААК		+	+	+		+					+		+	+	+	
20	«Айыл банк» ААК	+	+	+	+		+							+	+		
21	«Манас Банк» ЖАК	+	+	+	+		+							+			
22	«Капитал Банк» ААК	+		+	+		+			+		+	+	+	+	+	
23	«Бай-Түшүм жана партнерлор» Микрофинансы банкы ЖАК	+		+	+		+					+		+			
24	«КШБ» ЖАК						+					+		+			
25	«ФИНКА Банк» ЖАК																
	Кызматты сунуштаган банктардын жалпы саны	22	18	21	20	2	22	2	1	10	2	10	3	22	7	2	1

- **Документардык операциялар**

Документардык операциялардын негизги түрлөрүнөн болуп *аккредитивдер, инкассо жана банктык гарантиялар* саналат.

Отчеттук мезгил ичинде *аккредитив берүү* боюнча кызматтарды 19 коммерциялык банк жүзөгө ашырган, кызмат көрсөтүүнүн наркы суммасына жараша орточо алганда 0,1 % - 2 % чейинкини түзгөн, мында банктар тарабынан комиссиялык төлөмдөрдүн минималдуу жана максималдуу чеги белгиленген, ал улуттук валютада 2000ден 25 000 сомго чейин, ал эми чет өлкө валютасында 50 АКШ долларынан 1000 АКШ долларына чейин жеткен.

Аккредитивди тастыктоо кызматына тарифтер, негизинен тараптардын макулдашуусу боюнча алынган, айрым банктарда ал 0,1% - 0,3% чейин түптөлгөн, мында комиссиянын минималдуу суммасы 2500 сомду, максималдуу суммасы – 35 000 сомду түзгөн.

Банктар тарабынан гарантия берүү кызматынын тарифтери бүтүмдүн суммасына жараша 0,1 пайыздан 8 пайызга чейин жетип турган же чейрек ичинде бир жолу гарантиянын суммасына жараша алынган. Анда төлөмдүн минималдуу жана максималдуу суммасы тиешелүүлүгүнө жараша 1000 жана 30 000 сомду түзгөн.

- **Жол чектери менен операциялар**

Отчеттук мезгил ичинде жол чектерин сатуу (берүү) менен Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы иш алып барган. Чек аркылуу нак акча каражаттарын сунуштоо боюнча кызмат көрсөтүүнүн наркы сумманын 3%ын түзгөн, минималдуу комиссия 75 АКШ долларын түзгөн.

- **Банктык төлөм карталарды тейлөө**

Отчеттук чейрек ичинде эмиссия, эквайринг жана кардарларды төлөм карталары боюнча эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү «ФИНКА Банк» ЖАКтан тышкары, бардык коммерциялык банктар сунуштаган.

«Элкарт» улуттук төлөм системасынын картасы боюнча төмөнкү коммерциялык банктан тышкары, 21 банк (2014-жылдын 1-чейреги ичинде – 18 банк) сунуштаган:

- «РСК Банк» ААКсы;
- «Оптим Банк» ААКсы;
- «Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААКсы.
- «ФИНКА Банк» ЖАК

2-таблица. Банктардын «Элкарт» картасын тейлөө боюнча тарифтер

№	Коммерциялык банктын аталышы	Эсепти ачуу	Карт берүү	Накталай акча берүү (суммасынан 0%)
1	«Айылбанк» ААК	0-100 сом	0-100 сом <i>ж/т* - 100 сом</i>	0-0,6%
2	РК «Аманбанк» ААК	акысыз	акысыз	0,35-0,6%
3	«Капитал Банк» ААК	акысыз	100-150 сом <i>ж/т* - 100-200 сом</i>	0,3-0,6%
4	«Банк Азии» ЖАК	акысыз	0-150 сом	0-0,6%
5	«Банк – Бакай» ААК	акысыз	акысыз	0-0,6%
6	«Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» ЖАК			0-0,5%
7	«Халык Банк Кыргызстан»			0,6%
8	«Дос – Кредобанк» ААК	акысыз	акысыз <i>ж/т* - 120 сом</i>	0,3-0,6%
9	«БТА Банк» ЖАК	акысыз	0-120 сом <i>ж/т* - 0-150 сом</i>	0-0,6%
10	«Росинбанк» ААК	акысыз	акысыз <i>ж/т* - 60-120 сом</i>	0-0,6%
12	«Кыргыз Инвестициялык Кредиттик Банк» ЖАК	акысыз	акысыз	0-0,6%
13	«КыргызКредитБанк» ААК	акысыз	150 сом	0-0,6%
14	«Коммерциялык банк Кыргызстан» ААК	акысыз	акысыз <i>ж/т* - 100-200 сом</i>	0,4-0,6%
15	Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы	акысыз	70 сом (картты тез берүү - 500 сом)	0-0,6%
16	АКБ «Толубай» ЖАК	акысыз	120 сом (жеке дизайн үчүн 280-350 сом) <i>ж/т* - 100 сом</i>	0,3-0,6%
17	«ФинансКредитБанк» ААК	90 сом	акысыз <i>ж/т* - 100 сом</i>	0-0,6%
18	«ЭкоИсламикБанк» ААК	200 сом	200 сом	0-0,6%
19	«МАНАС БАНК» ЖАК	акысыз	акысыз <i>ж/т* - 100 сом</i>	0-0,6%
20	Банк «Бай-Тушум» ЖАК	акысыз	акысыз	0-0,5%
21	«Кыргыз-Швейцар Банкы» ЖАК	акысыз	90 сом <i>ж/т* - 100 сом</i>	0,3-0,6%

*жылдык тейлөөгө алгандыгы үчүн комиссия

Банктар картаны колдонуу үчүн эсептерди акысыз түрдө ачкан, бир гана «Эко Исламик Банк» ААКсы – 200 сом, «Айылбанк» ААКсы – 100 сом жана «ФинансКредитБанк» ААКсы 90 сом алган. АКБ «Толубай» ЖАКта өзгөчө дизайны менен «Элкарт» картасын берүү 280-350 сомду түзгөн. «Элкарт» банктык төлөм картасынын өзгөчөлүгү болуп социалдык долбоорлорду ишке киргизүүдө анын жеткиликтүүлүгү, ошондой эле банкомат жана терминал түйүнүнүн кеңири инфраструктурасы саналат.

Төртүнчү чейректе «Росинбанк» ААКсы «Union Pay» кытай төлөм системасынын төлөм карталарын чыгаруу жана тейлөө ишин уланткан.

Ошентип, «Visa» «MasterCard» жана Union Pay эл аралык төлөм карталарын чыгаруу жана тейлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү төмөнкү 10 коммерциялык банк сунуштаган:

3-таблица. Банктардын эл аралык төлөм карталарын тейлөө боюнча тарифтери

№	Коммерциялык банк	Эсепти ачуу	Картты берүү (чыгаруу)	Накталай алуу
1	«Демир Кыргыз Интернэшнл банк» ЖАК	Акысыз	VISA Electron, Classic, Gold, Platinum – акысыз (жылдык тейлөө үчүн комиссия – 0-5000 сом)	0-2%
2	«Халык Банк Кыргызстан» ААКсы	Акысыз	VISA Electron, Classic, Gold – акысыз (жылдык тейлөө үчүн комиссия – 0-11830 сом)	0,3-1,1%
3	«Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААКсы	Акысыз	Карттардын түрлөрүнө жараша VISA/MasterCard – 3-100 АКШ долл. чейин (жылдык тейлөө үчүн комиссия – 5-130 АКШ долл.)	0,5-1,5%
4	«БТА Банк» ЖАК	Акысыз	VISA Electron, Classic, Gold – акысыз (жылдык тейлөө үчүн комиссия – 5 - 120 АКШ долл.)	0,5-1,25%
5	«Банк Бакай» ААКсы	Акысыз	VISA Electron, Classic, Gold – акысыз (жылдык тейлөө үчүн комиссия – 5-99 АКШ долл.)	0,7-1,25%
6	«КБ Кыргызстан» ААКсы	Акысыз	Карттардын түрлөрүнө жараша VISA – 0-300 сомго чейин же болбосо чет өлкө валютасында – 0-6 АКШ долл. (жылдык тейлөө үчүн комиссия – 0-1000 сом)	0,4-1,5%
7	«Кыргыз Инвестициялык Кредиттик Банк» ЖАК	Акысыз	VISA Electron, Classic, Gold – акысыз (жылдык тейлөө үчүн комиссия – 0-70 АКШ долл.)	0,5-1,5%
8	«Оптима Банк» ААКсы	Акысыз	Карттардын түрлөрүнө жараша VISA – 0-50 АКШ долл. чейин (карттын түрүнө жараша камсыздандыруу депозит – 0-100 АКШ долл.; жылдык тейлөө үчүн комиссия – 0-500 АКШ долл.)	0,5-1%
9	«РСК Банк» ААКсы	0-900 сом, ылдам эсеп ачуу - 2500 сом	VISA (бардык түрлөрү) – акысыз (жылдык тейлөө үчүн комиссия – 0-4000 сом)	0,5-1%
10	«Росинбанк» ААКсы	Акысыз	Union Pay – акысыз (жылдык тейлөө үчүн комиссия – 300-2000 сом)	0,5-1 %

«Золотая Корона» системасы боюнча 3 коммерциялык банк иш алып барган. Аталган система боюнча тарифтер жыл башынан бери дээрлик өзгөрүүсүз калган. Бул система боюнча эсепти ачуу жана картаны берүү 0-500 сомго чейинкини түзгөн. Нак акчага айландыруу боюнча тарифтер 0,3% -1,5% чейин өзгөрүлүп турган:

- «Эко Исламик Банк» ЖАК;
- «РСК Банк» ААК;
- «Коммерциялык банк Кыргызстан» ААК.

• Депозиттер боюнча операциялар

Юридикалык жактар жана жеке адамдар үчүн депозиттер боюнча пайыздык чендер

Отчеттук мезгил ичинде «Манас Банк» ЖАКтан жана Инвестбанк «Ысык-Көл» ААКсынан тышкары, коммерциялык банктар мөөнөттүү жана талап боюнча төлөнүүчү депозиттерге калктын (юридикалык жактардын жана жеке адамдардын) аманаттарын кабыл алган:

Юридикалык жактар үчүн:

- талап боюнча төлөнүүчү депозиттер орточо алганда улуттук валютада 0 – 2 пайызга чейин, чет өлкө валютасында 0 – 1 пайызга чейин өзгөрүлүп турган жана 2014-жылдын ушул эле мезгилине салыштырганда өзгөргөн эмес;
- улуттук валютада 3 – 6 айга чейинки депозиттер 2%дан 15%га чейин, чет өлкө валютасында 0,6%дан 12%га чейин өзгөрүлүп турган (2014-жылдын биринчи чейрегинде – тиешелүүлүгүнө жараша 2,5-15% жана 0,6-12%);
- улуттук валютада 6 – 12 айга чейинки депозиттер 2,5%дан 15%га чейин, чет өлкө валютасында 1%дан 12,5%га чейин өзгөрүлүп турган (2014-жылдын январь-март айларында тиешелүүлүгүнө жараша 0,5-15%

жана 0,4-12,5%);

- 12 айдан жогору улуттук валютадагы депозиттер 2,5%дан 17,45%га чейин, чет өлкө валютасында 1%дан 16,33%га чейинкини түзгөн (2014-жылдын биринчи чейрегинде улуттук жана чет өлкө валюталарында 0,5-16,8%).

Жеке адамдар үчүн:

- улуттук валютадагы жана чет өлкө валютасындагы талап боюнча төлөнүүчү депозиттер 0%дан 5%га чейин өзгөрүлүп турган (2014-жылдын январь-март айларында тиешелүүлүгүнө жараша 0-3% жана 0,5-16,8%);
- улуттук валютадагы 3 – 6 айга чейинки депозиттер 3%дан 15%га пайызга чейин, чет өлкө валютасында 0,7%дан 12%га чейин өзгөрүп турган (2014-жылдын ушул эле мезгил ичинде тиешелүүлүгүнө жараша 1-15% жана 0,5-12%);
- улуттук валютадагы 6 – 12 айга чейинки депозиттер 3%дан 15%га чейин, чет өлкө валютасында 1%дан – 12,5%га чейин өзгөрүп турган (2014-жылдын биринчи чейрегинде тиешелүүлүгүнө жараша 4-15% жана 1-18%);
- улуттук валютадагы 12 айдан жогору депозиттер 2,5%дан 17%га чейин, чет өлкө валютасында 1%дан 16,3%га чейин (2014-жылдын ушул эле мезгил ичинде тиешелүүлүгүнө жараша 2,5-16,8% жана 1-16,8%) түзгөн.

Улуттук валютадагы 3-6 ай мөөнөттүүлүгү менен депозиттер боюнча эң эле алгылыктуу чендер АКБ «Толубай» ЖАКта, «ФИНКА Банк» ЖАКта жана «Дос-Кредобанк» ААКсында, ал эми чет өлкө валютасында – АКБ «Толубай» ЖАКта, «Экоисламбанк» ЖАКта жана «РК Аманбанк» ААКсында байкалган.

- **Кредиттер боюнча операциялар**

Кредиттер боюнча пайыздык чендер (жылдык эсептөөдө)

Отчеттук мезгил ичинде кредиттерди берүү боюнча Инвестбанк «Ысык-Көл» ААКсыдан жана «Манас Банк» ЖАКнан тышкары, 23 коммерциялык банк иш алып барган. «ЭкоИсламикБанк» ЖАК ислам принциптери боюнча каржылоону жүзөгө ашырган.

Банктар тарабынан кредитти берүү жана кредиттик линияны ачуу үчүн комиссия кредиттин суммасынын 0%дан 2%га чейин деңгээлде белгиленген. Мында айрым банктарда кредитти пролонгациялоо үчүн комиссия 5 пайызды түзгөн.

Кредиттин түрлөрү боюнча пайыздык чендер төмөнкү диапазондордо өзгөрүлүп турган:

- улуттук валютада ипотекалык кредиттөө 16 пайыздан 35 пайызга чейин, ал эми чет өлкө валютасында 12 пайыздан 28 пайызга чейин (2014-жылдын 1-чейрегинде улуттук валютада 16%дан 33%га чейин, чет өлкө валютасында 15%дан 24%га чейин) өзгөрүп турган.
- улуттук валютада керектөө кредиттери жылына 16 пайыздан 36 пайызга чейин, ал эми чет өлкө валютасында 12 пайыздан 36 пайызга чейинкини түзгөн (2014-жылдын 1-чейрегинде улуттук валютада 15 пайыздан - 40 пайызга чейин, чет өлкө валютасында 16 пайыздан 36 пайызга чейин).
- бизнести өнүктүрүүгө кредиттөө – улуттук валютада жылына 10 пайыздан 36 пайызга чейин, чет өлкө валютасында жылына 10 пайыздан 32 пайызга чейин катталган (2014-жылдын 1-чейрегинде улуттук валютада 8 – 36 пайызга чейин, чет өлкө валютасында 10 – 32 пайызга чейинкини түзгөн).

Ислам принциптери боюнча каржылоонун алкагында «ЭкоИсламикБанк» ЖАКтын ипотекалык кредиттөөгө берилген кредиттердин үстөк баасы улуттук валютада 2,3 – 47 пайызга чейин, ал эми чет өлкө валютасында 1,8 – 37,5 пайызга чейинкини түзгөн, ошол эле учурда керектөө кредиттери боюнча – 2,9 - 40,4 пайызга чейин ал эми чет өлкө валютасында 2,4 – 33 пайызга чейин катталган. Банк отчеттук мезгил ичинде бизнести өнүктүрүүгө кредиттерди да сунуштаган, ал боюнча пайыздык чендер улуттук валютада 2,3 – 47 пайызга чейин, ал эми чет өлкө валютасында 2 – 41,2 пайызга чейин өзгөрүлүп турган.

2015-жылдын отчеттук чейреги ичинде ипотекалык кредиттерди кошо алганда, курулушка жана турак жай сатып алууга кредиттерди 15 коммерциялык банк сунуштаган. Керектөө кредиттерин 21 банк, бизнести өнүктүрүү үчүн кредиттерди 23 банк сунуштаган.